



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОГОРКУ СОТУНУН
КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ





«Белгилеп кетүү керек, Конституциялык палатанын ишмерлигинин негизги багыты конституциялык сот адилеттиги аркылуу адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо болуп саналат, бул багыт келечекте да артыкчылыкка ээ болот.»

Эркинбек Мамыров,
Кыргыз Республикасынын
Жогорку сотунун
Конституциялык палатасынын Төрагасы

Адамдын кадыр-баркын жана демократиялык мамлекеттин негизги принциптерин коргоочу өлкөнүн негизги мыйзамы – бул Конституция.

Конституциялык сот адилеттик азыркы заманда чыныгы демократиялык табылгалардын бири.

Азыркы учурда конституциялык юриспруденция тарыхта болуп көрбөгөндөй жигердүү иштеп жатат. Ал конституционализмдин жаңы салтын калыптандырууда.

Конституциялык палата конституциялык түзүлүштү коргойт жана адамдардын негизги укуктарына кепилдик берет.

Конституциялык палата баарынын мыйзам алдында теңдештигин камсыз кылат жана алсыздардын да үнүн угат. Башка соттордон айырмаланып, Конституциялык палатанын чечимдери процесстин түздөнтүз катышуучуларына гана таасир кылбастан, жалпы коом үчүн мааниге ээ.

Конституциялык палата – бул саясатты укукка, саясий акциялар менен чечимдерди конституциялык-укуктук талаптарга жана формаларга баш ийдирүү милдетине ээ болгон мамлекеттик бийликтин жалгыз органы болуп саналат.

Бүгүнкү күнү Конституциялык палата элдин ишенимин актоого жана мыйзам үстөмдүгүн бекемдөөгө өз салымын кошууга умтулат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 11 судьядан турат.
Азыркы убакта 10 судья шайланган:



Мамыров
Эркинбек Тобокелович
Төрага



Киргизбаев
Куанбек Манаевич
Төраганын орун басары



Бобукеева
Меергуль Рыскулбековна
Судья-катчы



Айдарбекова
Чинара Аскарбековна
Судья



Абдиев
Курмантай Абдиевич
Судья



Касымалиев
Мукамбет Шадьканович
Судья



Нарынбекова
Айсалкын Омуралиевна
Судья



Осконбаев
Эмиль Жолдошевич
Судья



Осмонова
Чолпон Омоковна
Судья



Саалаев
Жедигер Ибраимович
Судья

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАНЫН ИМАРАТЫ ТУУРАЛУУ

Конституциялык палатанын имараты 1941-жылы, Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында архитектор В.В. Верюжскийдин долбоору боюнча курулган. Фронтондун фризиндеги «Эмгек Кыргызстан» чоң скульптуралык барельеф 1940-1942-жылдары СССРдин Эл сүрөтчүсү Ольга Мануйлова тараптан аткарылган. Фронтондун фризи Кыргызстанда имараттардын сырткы кооздосунда барельефти колдонуунун биринчи тажрыйбасы болуп эсептелген. Фризде жумушчулардан, дыйкандардан, аскерлерден, балдардан турган адамдардын тобунун кадамдуу кыймылы жайылган.

1941-1991-жылдары имаратта Кыргыз ССРнин прокуратурасы, кийин Бишкек шаарынын прокуратурасы жайгашкан. 1991-жылы имарат СССРдин Тышкы экономикалык банкынын Кыргыз бөлүмүнүн балансына өткөрүлүп берилген, ал эми 1994-жылы имарат Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун балансына өткөн.

Имарат, ошондой эле «Эмгек Кыргызстан» фронтонунун фризи 1981-жылы архитектуранын жана искусствонун эстелиги болуп таанылган, 1988-жылы имарат маданият жана искусство тарыхынын эстеликтери категориясына киргизилген жана мамлекеттик коргоонун астында турат.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ

Дареги

720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Эркиндик проспекти 39
Жалпы бөлүм: mail@constpalata.kg

Эл аралык бөлүм:
int.dep@constpalata.kg

Телефондор

Конституциялык
палатанын Төрагасынын
кабылдамасы
(+996 312) 62-16-11

Жалпы бөлүм
(+996 312) 62-20-40
Факс (+996 312) 62-20-40

Иш графиги

Дүйшөмбү - жума
09.00 - 18.00

Тыныгуу 12.30 - 13.30

Жарандарды кабыл алуу графиги:

Конституциялык палатанын
Төрагасы
шейшемби 14.00 - 16.00

Төраганын орун басары
бейшемби 14.00 - 16.00

Жалпы бөлүм - ар күнү
9.00 - 18.00

Басылма Европа биримдигинин “Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгүн бекемдөөгө колдоо көрсөтүү” долбоорунун жардамы менен жарыяланды. Долбоор Европа биримдиги тарабынын каржыланып, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Эл аралык Кызматташтык боюнча Германия Коому) тарабынан ишке ашырылууда.

Бул басылмадагы пикирлер Европа биримдигинин, GIZ, алардын прогоруама/долбоорлорунун же өкмөт-төрдүн көз-караштарын кескин түрдө чагылдырууга тийиш эмес. Колдонулган белгилөөлөр кандайдыр бир өлкөнүн, территориянын же аймактын, же алардын чек араларынын укуктук статусуна тиешелүү көз-караштарды чагылдырбайт.

Басууга 25.01.2017-ж. берилди. Форматы 180x180

Нускасы 200 даана. «V.R.S. Company» жоопкерчилиги чектелген коомунун басмаканасы.



Долбоор Европа Биримдиги
тарабынан каржыланат

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Rule of Law